



**«АЛА-ТОО»  
ЭЛ АРАЛЫК  
УНИВЕРСИТЕТИ  
СТУДЕНТТИ ТЕКШЕРҮҮ  
ФОРМАСЫ**

**СҮРӨТҮ**

**СТУДЕНТТИН:**

Аты, жөнү: ..... Факультет/Бөлүмү: .....  
Туулган жери, айы: ..... Университетке кабыл алынган күн: .....  
Үй-бүлөлүк шарты: ..... Эл. почта: .....  
Улуту: ..... Үй/чөнтөк тел: .....  
Инцедент учурда: ..... Бишкектеги дареги: .....  
Жоопкер адам/тел: .....  
Кайда/ким менен жашайт: ( ) Үй-бүлөсү менен ( ) Жатаканада  
( ) Квартирада достору менен ( ) Туугандары менен  
( ) Жалгыз жашайт ( ) Башка

Жашаган жайынан кыйынчылык барбы? .....

**ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ШАРТЫ:**

Үй-бүлөсүнүн дареги: .....

Бир туугандары: .....

Энеси: ( ) Тирүү ( ) Кайтыш болгон ( ) Өз ( ) Өгөй эне  
Атасы: ( ) Тирүү ( ) Кайтыш болгон ( ) Өз ( ) Өгөй ата  
Эне-атасы: ( ) Бирге ( ) Кайтыш болгон ( ) Ажырашкан

**ЭНЕСИ**

Аты, жөнү: .....

Туулган жылы: .....

Иши: .....

Телефону: .....

**АТАСЫ**

Аты, жөнү: .....

Туулган жылы: .....

Иши: .....

Телефону: .....

**БИЛИМ АЛУУ ЖАНА ЖАШОО ТИРИЧИЛИГИ**

1. Лицей/Мектеп: .....
2. Университетти тандооңуз дун себеби? .....
3. Бөлүмдү туура тандап алдым деп ойлойсузбу? .....
4. Университеттен эмнени күтөсүз? .....
5. Окуудагы жетишкендик. ....
6. Окууну бүткөндөн кийин эмне оюнуз бар? .....
7. Сиз иштейсизби? Иштесеңиз кайда? .....

8. Жашоодогу сиздин максат? .....

### ЖАЛПЫ ШАРТТАР

1. Өзүңүздү ыңгайлуу сезген чөйрө? ( группа, үй, жатакана ж.б. ) .....
2. Кураторуңуздан эмнени күтөсүз? .....
3. Сабактан сырткары, кандай иш-чараларды өткөргүңүз келет? .....
4. Хоббиңиз? Болсо, кайсы клубдасыз? .....
5. Окууңузга тосколл болуучу ден соолугуңуздагы проблема? .....
6. Жетишкендиктериңиз жөнүндө маалымат, сыйлыктарыңыз: .....

1. .... 2. .... 3. ....

### ЭМОЦИОНАЛДЫК АБАЛЫҢЫЗ (Студент тарабынан толтурулат)

1. Жашоодо башыңыздан өткөргөн психологиялык стресстер? ( Жер титирөө, өлүм, ажыроо ж.б.)

2. Төмөндөгү тизмеден, өзүңүзгө тиешелүүсүн белгилеңиз:

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Энеме жакынмын  | <input type="checkbox"/> Атама жакынмын     | <input type="checkbox"/> Стрес                       |
| <input type="checkbox"/> Энемден алысмын   | <input type="checkbox"/> Атамдан алысмын    | <input type="checkbox"/> бактысыз                    |
| <input type="checkbox"/> Өтө эмоционалдуу  | <input type="checkbox"/> Кежирлик           | <input type="checkbox"/> Өзүнө ишенбөө               |
| <input type="checkbox"/> Күмөн саноо   | <input type="checkbox"/> Үй-бүлөдөгү жаңжал | <input type="checkbox"/> Башкаларга ишенбөөчүлүк     |
| <input type="checkbox"/> Гиперактивдүү   | <input type="checkbox"/> Дос күтпөө         | <input type="checkbox"/> Түнкү коркунуч              |
| <input type="checkbox"/> Тартынчаак  | <input type="checkbox"/> Ажаандык           | <input type="checkbox"/> Тик (кол, бет, чач ж.б. )   |
| <input type="checkbox"/> Кызганчаак  | <input type="checkbox"/> Кекечтик           | <input type="checkbox"/> Көңүл буруунун жетишсиздиги |
| <input type="checkbox"/> Уйку канбоо   | <input type="checkbox"/> Унутчаактык        | <input type="checkbox"/> Тырмак кемирүү              |
| <input type="checkbox"/> Фобия (караңгы, жалгыздык, лифт ж.б.) <input type="checkbox"/> Сүйлөө деффектиси (P,C тамгаларын айта албастык) |   |  |

*(Жогорудагылардан айырмаланган жүрүм-турумдар болсо, жазууңузду өтүнөм)*

3. Төмөндөгү боштукту толтуруңуз:

Досумдун айтуусунда мен:
Биздин үй-бүлө:
Эгерде кайрадан төрөлсөм:
Жаккан сапат:
Жакпаган сапат:
Эгерде куратор болсом:
Менимче университет:
Эгерде көп акчам болсо:
Мени тынчсыздандырган нерсе: